

УДК: 94:398(575.2)(04)

**Кыргыйбек Молдожунусов,**  
КРдин УИАнын Б.Жамгырчинов атындагы Тарых, археология  
жана этнология институтунун илимий кызматкери

### **XVIII К. орт. – XIX К. ОРТОСУНА ЧЕЙИНКИ ЖУМГАЛ ӨРӨӨНҮН БАШКАРГАН УРУУ БАШЧЫЛАР**

**Кыргыйбек Молдожунусов,**  
Научный сотрудник ИИАЭ им. Б.Джамгерчина НАН КР

### **ВОЖДИ РОДОВ ДЖУМГАЛЬСКОЙ ДОЛИНЫ В ПЕРИОД ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В. ДО СЕРЕДИНЫ XIX В.**

**Аннотация.** Бул макалада XVIII кылымдын ортосундагы Жүңгар хандыгынын кулашынан кийинки Төцир-Тоодо жайгашкан кыргыз урууларынын, анын ичинде Жумгал өрөөнүн ээлеген чекир-саяк уруусунун саясий тарыхы баяндалат. Автор бир катар жазма жана оозеки булактардын негизинде Жүңгар доорунан кийинки «көз карандысыз кылымдагы», башкача айтканда XIX кылымдын ортосунда орустар келгенге чейинки Жумгал өрөөнүнүн калкын башкарган бийлердин аты-жөнүн жана алардын туугандык байланыштарын изилдейт. Натыйжада автор Жумгал жана Ак-Талаа аймагын ээлеген чекир-саяк уруусунун көбүнчө учурда үч урукка, кийин төрт урукка бөлүнгөнүн жана алардын ар биригин өз башчылары чыга турган аксөөк тукуму болгондукун ырастаган жыйынтыкка келет. Мисалы, Жумгал өрөөнүндө жашаган күлжигач уругун Түлкү баатырдын урпактары (Кедей, Качыке, Эраалы, Түлөөкө бийлер) башкарып келсе, ал эми курманкожо уругун Жакшыбайдын урпактары (Шербек, Келдибек, Нусуп, Медет, Дуулат бийлер) башкарып келишкен.

**Ачкыч сөздөр:** XVIII–XIX кылымдар, кыргыз уруулары, бийлер, Жумгал өрөөну, санжыра, саяк уруусу

**Аннотация.** В статье описывается политическая история кыргызских племен, проживавших в горах Тянь-Шаня, в том числе племени чекир-саяк, занявшего Джумгальскую долину после падения Джунгарского ханства в середине XVIII века. На основе ряда письменных и устных источников автор изучает имена и родственные связи биеев (вождей), правивших населением Джумгальской долины в «независимый век», то есть до прихода русских в середине XIX века. В результате автор приходит к выводу, что племя чекир-саяк, занимавшее районы Джумгала и Ак-Талаа, чаще всего делилось на три рода, а позднее на четыре рода, и в каждом из них были особые кланы, из которых выходили их вожди. Например, в Джумгальской долине родом кульжигач правили потомки Тюлкү-батыра (бии Кедей, Качыке, Ераалы, Тюлоке), а родом курманкожо правили потомки Джакшибая (бии Шербек, Келдибек, Нусуп, Медет, Дуулат).

**Ключевые слова:** XVIII–XIX вв., кыргызские племена, бии, Джумгальская долина, родословная, племя саяк

Эгемендуулук алган жылдардан бери Кыргызстанда санжырага болгон кызыгуу күч алып, негизинен XVI-XIX кылымдарда жашаган ата-бабаларын тарыхый инсан катары таанытууну каалаган жазмакерлердин кыймылы өнүгүп жатат. Алардын суроо-таплары кесипкөй тарыхчылар учун бул доорду тереңдетип изилдөө милдетин пайда кылып, оозеки булактар менен жазма булак-

тарды талдоонун зарылдыгын сездируудө. Санжырачылардын берген маалыматтары бир караганда илимден алыс болгондой түүлганы менен, аларга жакшылап көнүл бурулганда, ал маалыматтар жазма булактардагы кабарларды гана кайталап, көп учурда дал келип, алтургай кәэде толуктай тургандыгын да байкоого болот. Андыктан, бул байтта өзүнчө атайын адистик болушу керек

жана бул доорду хронологиялық, аймактық, уруулук белгилерине жараза бөлүп-бөлүп изилдөөнү жолго коюубуз зарыл.

Кытай, орус жазма булактарына таянуу менен, жана оозеки санжыралык маалыматтарды колдонуу аркылуу XVIII–XIX кылымдардагы кыргыз урууларынын ар биринин өз тарыхтарын жазууга мүмкүнчүлүктөр бар. Уруунун тарыхы аркылуу кайсы бир аймактын тарыхы да кошо ачыталмакчы. Анын катарында чекир-саяк уруусу жөнүндө да абдан кызыктуу тарыхый маалыматтар бар экендигин жана аны жазуу менен бирге Жумагал, Ак-Талаа райондорунун тарыхын да ачып берүү мүмкүн экедигин айткыбыз келет. XVIII кылымдын 20-жылдарында Жуңгар хандыгынын жортуулдары себептүү түндүк кыргыз уруулары түштүк-батышка карай сүрүлүп, кайра 50-жылдары ата-коштарына көчүп келишкен. Ошол эле тушта жуңгарларды басып алган Цин империясынын документтеринде кыргыз урууларынын кайрадан жайгашкан жерлери, алардын уруу башчылары кимдер болушканыгы жөнүндөгү маалыматтар жазыла баштаган. XIX кылымдын ортолоруна чейинки түндүк кыргыз уруулары жөнүндө орус архивдеринде да бир катар маалыматтар бар. Бул тарыхый жазма булактардын бардыгы оозеки санжыралык маалыматтар менен толукталып олтуруп, чекир-саяк уруусунун жана Жумгал өрөөнүн тарыхын керектүү тенденцияларда чагылдырып бере алат.

Жумгал өрөөнүн XVIII кылымдын ортосундагы тургундары жана уруу башчылары туурулуу маалыматтар «Пиндин чжунгээр фанлюе» сыйктуу кытай жазма булагында катталган. 1758-жылды цин аскерлери Ысык-Көлгө келип, биринчи эле таанышкан адамдарынын бири жумгалдык саяк уруусунун бийи болуп чыккан. «Көрсө, Турчи-

бай – саяк уруусунун бийи экен. Ойроттордо жайсаң (зайсан), ал эми уйгурларда бек кандаи болсо, бий да дал ошондой» - деп билдириет ошондо цин генералы Чжао Хой<sup>1</sup>. Ал эми кыргыз бийи өз уруусу жөнүндө: «Башта батышта Анжияндын жанында көчүп жүргөнбүз. ...Мен оң канаттан болом, ушу кезде Хархали-гуләми (?) менен Тогуз-Торого көчүп келдик» - деп айткан<sup>2</sup>. Кийинки кылымда Ч.Валиханов саяк уруусунун Нарын жана Жумгал дарыялары аккан аймакта жашаганын көрөт<sup>3</sup>. С.Абрамзон өз изилдөсүндө саяк жана чекир-саяк уруусун өз-өзүнчө бөлүп карап, «чекир саяк уруусу Борбордук Тянь-Шанда Жумгал жана Суусамыр өзөндөрүнүн өрөөн-дөрүндө жана Нарын дарыясынын ортоңку бөлүгүндө орун алган бир катар кокту-колпоттордо жайгашып тургандыгын» белгилеген<sup>4</sup>.

Кытай жазма булактарынан ысмы Турчебай деп чечмеленген ысым «Тулкибай» деп да окулушу мүмкүн. Бул жерде жумгалдык чекирсаяктардын санжыралык уламыштарында жана генеалогиялык чынжырында түпкү аталардын бири катары эскерилген Айты уулу Түлкү баатыр жөнүндө сөз болуп жатканыгы шексиз. А.Термечиковдон жазылып алынган санжыра боюнча, Чакырдан Учкуртка, андан Кудайберди, андан Кулжыгач, андан Итемген, андан Айт, Айттын уулдары: Түлкү, Мурат, Жоруп жана Шабабото болгон<sup>5</sup>. Фольклордо Түлкү баатыр бул уулдары төрөлө әлкетен мурда атайдын Санчы-сынчыга сынатып, Тогуз-Тородон кыз тандагандыгы жөнүндө уламыш бар экендигин Тоголок Молдо жазып кеткен<sup>6</sup>. Ы.Адракманов, Т.Байболотов сыйктуу санжырачылардын жазгандарына карап, кыргыз санжырасында «чакыр» деп айтылып келген уруунун аталышы кийин гана С.Абрамзон тарбыынан «чекир-саяк» деп өзгөртүлгөндүгүн айта кетүүбүз керек.

<sup>1</sup>Пиндин чжунгээр фанлюэ // Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. (Б.з.ч. II к. – XVII к. кытай булактарынан үзүндүлөр). II т. / Түз. К.Жусаев, А.Мокеев, Д.Сапаралиев. – Бишкек, 2003. – 105-106-б.

<sup>2</sup>Пиндин чжунгээр фанлюэ // Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. (Б.з.ч. II к. – XVII к. кытай булактарынан үзүндүлөр). II т. / Түз. К.Жусаев, А.Мокеев, Д.Сапаралиев. – Бишкек, 2003. – 105-106-б.

<sup>3</sup>Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. – Алма-Ата, 1985. – Стр. 352.

<sup>4</sup>Абрамзон С.М. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер / котор. С.Мамбеталиев ж.б. – Бишкек: Кыргызстан, 1999.

<sup>5</sup>Термечиков А. Кыргыздар (Кыргыздардын урууларга бөлүнүшү) / жазған: Ы.Адракманов. 1944-ж. // КР УИАнын Кол жазмалар фонду. Инв. №319 (116). 21-22-б.

<sup>6</sup>Тоголок Молдо. Тарых, түпкү аталар // Кыргыз санжырасы. Башкы ред. К. Жусупов ж. б. – Бишкек, 1994. – 56-58-б.

Саяктан чыккан Чакырдын урпагы Түлкү баатыр кытай жазма булактарында Толчу, Туликэй деп да каттала берген. Айты уулу Түлкү бий чекир-саяк уруусунун бийи гана болбостон, элчи катары да тарыхта белгилүү. Чыгыш кыргыздарынын, башкача айтканда, аркалык кыргыз урууларынын атынан 1758-жылы Кытайга августта жана октябрда эки жолу элчилик аттандырылган. Биринчи элчиликте кыргыздардан Черикич, Толчу (Түлкү) жана Ниса (Нышаа) үчөө цин генералы Чжао Хойго кол берип барышкан<sup>1</sup>. Ал андан кийин октябрь айында да Бээжинге чейин барган кыргыз элчилеринин арасында болгон болушу мүмкүн. Анткени, «Циньдин синъцзян шилюе» деген тарыхый булакта айтылгандай, 1758-жылы императордун ауденциясында болгондо, 3-класстагы шарик жана павлин канатынын талын алган Туликэй (Түлкү) оорудан көз жумганда, ага таандык мансап анын Гэдай деген уулуна өткөн<sup>2</sup>. Бирок, ошондон кийин анын ысмы эскерилбей калганына караганда, ал 1758-жылдан кийин чечек оорусуна кабылып, бул дүйнөдөн өтүп кеткен окшойт. Ал эми анын бийлигин мурастап калган адам **Түлкү уулу Кедей бий** болгондугунда шек жок. Санжыра боюнча, Түлкү баатырдын 4 уулу болгон: Кедей, Качыке, Ажыбек жана Шайыбек<sup>3</sup>. Булардын ичинен Кедей улуураак болгондуктан, ал атасынын ордуна бий болуп, өз уруусун XVIII кылымдын 60-70-жылдары башкарған десек болот.

Кытай жазма булактары да, оозеки санжыралык баяндар дагы XVIII-XIX кылымдарда Жумгалда негизинен эки урук жашап, экиден бий болуп келгендигин кабарла-

шат. 1758-жылы цин аскерлери менен жолуккан тушта Түлкү бий «Шэрбек бий менен бирге (алар) 500 ашуун түтүнгө бийлик кылыш» турушкандыгы айтылат<sup>4</sup>. С.Абрамзон өз изилдөөсүндө чекир-саяк уруусунун 5 бөлүкчөсүнүн ичинен курманкожо жана кулжыгач уруктары негизгилири болгондугун көрсөткөн<sup>5</sup>. Санжырада Түлкү бий кулжыгач уругунан болгондугу, тагыраагы анын бабасы (З-атасы) Кулжыгач болгондугу маалым<sup>6</sup>. Демек, Түлкү бийдин замандаши жана уруулашы болгон Шербек бий курманкожо уругунун өкүлү болуусу мүмкүн. Санжырачылардын эмгектеринде бул топтон **Жакшыбай уулу Шербек** деген инсан болгондугу эскерилет. Алсақ, Чакырдан Түгөл, андан Маңгыт, андан Курманкожо, андан Жедигер, андан Күнтууду, андан Жакшыбай, ал эми Жакшыбайдын З уулу болгон: Эдил, Шербек жана Келдибек<sup>7</sup>. Көрүнүп тургандай, Түлкү бий менен Шербек бийдин 5-аталары бир тууган болуп саналган. Демек, бул экөө чекир-саяк уруусун ошол тушта биргеликте башкарышкан. Бирок, Шербек бий ошол эле айда же андан мурда эле көз жумган окшойт. Анткени, кытай жазма булактарында баяндалган андан кийинки окуяларда Шербектин бир тууганы болушу мүмкүн болгон Кельди бий (Келдибек) жөнүндө эскериле баштайт.

Мисалы, ошол эле 1758-жылы июлда Чжао Хойго жолукканы барган Келдибек бий жөнүндө мындай саптар кезигет: «Чакырылган буруттардын ичинде Кельди-бий болду, ал өз журту менен моюн сунду. Чечек менен ооруганына байланыштуу ордого барышка батынбайт»<sup>8</sup>. Чжао Хой ошондо Келдибек бийге «мөөр жана грамота тапшырып, Анжиян тараптагы урук-журттарды Илеге

<sup>7</sup>Ханзу жазмаларындагы кыргыздар / Баш. түзүчү: Мамбеттурду Мамбетакун. – Үрүмчү, 2004. – 452-б.

<sup>8</sup>Супруненко Г.П. Материалы из китайских источников по истории киргизов XVIII – начала XIX вв. – Фрунзе, 1975. – 115-б.

<sup>9</sup>Термечиков А. Кыргыздар (Кыргыздардын урууларга бөлүнүшү) / жазган: Ы.Абдрахманов. 1944-ж. // КР УИАнын Кол жазмалар фондуду. Инв. №319 (116). 21-22-б.

<sup>10</sup>Пиндин чжунгээр фанлюэ // Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. (Б.з.ч. II к. – XVII к. кытай булактарынан үзүндүлөрI). II т. / Түз. К.Жусаев, А.Мокеев, Д.Сапаралиев. – Бишкек, 2003. – 105-106-б.

<sup>11</sup>Абрамзон С.М. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер / котор. С.Мамбеталиев ж.б. – Бишкек: Кыргызстан, 1999.

<sup>12</sup>Термечиков А. Кыргыздар (Кыргыздардын урууларга бөлүнүшү) / жазган: Ы.Абдрахманов. 1944-ж. // КР УИАнын Кол жазмалар фондуду. Инв. №319 (116). 21-22-б.

<sup>13</sup>Термечиков А. Кыргыздар (Кыргыздардын урууларга бөлүнүшү) / жазган: Ы.Абдрахманов. 1944-ж. // КР УИАнын Кол жазмалар фондуду. Инв. №319 (116). 21-23-б.

<sup>14</sup>Пиндин чжунгээр фанлюэ // Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. (Б.з.ч. II к. – XVII к. кытай булактарынан үзүндүлөрI). II т. / Түз. К.Жусаев, А.Мокеев, Д.Сапаралиев. – Бишкек, 2003. – 113-б.

көчүшкө жана моюн сунушка үндөп кел деп буйрук кылган» деп айтылат. **Жакшыбай уулу Келдибек бий** 1759-жылдын февралында да атайын Илеге барып, Чжао Хойго жолуга албай кеткен. Кийинки сапарга жайында аттанып чыгып, соода кыла келүүнү ниет кылып, жолго жылкы, уй, кой айдай чыккан жана августта Кукурлик кароолуна жетип, чегарачыларга өзүнүн «миң түтүн саяк уруусунун бийи экендигин маалымдан». Цин бийлиги анын малын кымбат экен деп баалап, бирок, анда цин генералынын мөөрү басылган грамотасы бар экенин эске алып, Уч-Турпанда соода кылышка уруксат беришкен. Ошону менен катар эле артынан аңдыганга тыңчы да дайындашкан. Келдибек бий жылкы менен уйларын 30-40 тайланга, койлорун 13 ланга баалап, 6 күндүн ичинде сатып бүткөн соң, цин аскерлери ага жибек жана башка белек-бечек тартуулап, сентябрда кайра узатып коюшкан<sup>1</sup>.

Кытай жазма булактарында кыргыздар тууралуу алынган биринчи маалыматтарда жаңылыстыктар көп экендигин эске алуу керек. Биринчисинде Түлкү бий менен Шербек бий бирге 500 түтүндү башкарышкандыгы айтылса, ал эми экинчисинде Келдибек бий өзү эле миң түтүндү башкарғандыгы айтылып жатат. Биринчи таанышканда Түлкү бийге 500, Шербек бийге 500 түтүн караттуу болгондугу жөнүндө айтылган маалымат булакта ката жазылып калган болушу мүмкүн. Ал эми экинчи алынган маалыматта миң түтүн чекир-саяк уруусун башкаруучу катары Келдибек бий өзү гана айтылып, анын шериги Кедей бий эскерилбей калгандай. XVIII кылымдын ортолорунда чекир-саяк уруусу миң түтүндү түзүп, адам саны 2-3 миңге жеткен десек болот. Андан тышкary, Кетмен-Төбөдө да, Ысык-Көлдө да башка саяк уруктары болгон. Бир кылымдан кийин

Ч.Валиханов саяктардын жалпы саны 10 миң же 13 миң түтүн экендиги жөнүндө маалымат берет<sup>2</sup>. Анын ичинен кулжыгач уругу 600 дөй түтүн болгондугун жазган<sup>3</sup>. Демек, Түлкү бийдин башкарган 500 түтүнү бир кылымда 600 түтүнгө көбөйгөн.

Кыргыздар менен Цин империясынын байланышы XVIII кылымдын 60-жылдарынан кийин үзүлгөндүктөн, андан кийинки кыргыз уруу башчылары тууралуу маалыматтар катай жазма булактарында XIX кылымга чейин дээрлик кезикпейт. Бирок, Кыргызстандын түндүгүндөгү уруулардын XVIII кылымдын 80-жылдардагы башчылары жөнүндөгү маалыматты орус офицери капитан И.Андреев берген. Анын ошол туштагы Атаке бийге баш ийген 10 болуштук деп жазылган 10 уруу тууралуу жана алардын башчылары жөнүндө жазганы абдан маанилүү<sup>4</sup>. Алардын ичинен Гадай башкарган саяк уруусу жана Ташибек башкарган бустумак уруусу жөнүндөгү кабар кызыгуу туудурат<sup>5</sup>. Бул жерден Түлкү уулу Кедей бийдин кулжыгач уругун 60-70-жылдар бою жана 80-жылдары дагы башкарғанын көрүүгө болот. Бирок, санжыраларда Кедей бий жөнүндө унутулуп калып, анын ордуна иниси Качыке көбүрөөк эскерилип калган. Мисалы, Б.Солтоноевдин айтканы боюнча, ошол туштарда «саяктан Садыр, Жанболот, Качыке» дегендер бий болушкан<sup>6</sup>. Ал эми Т.Алымбековдун санжырасында Абылай хан менен замандаш болгон, башкача айтканда XVIII кылымдын 60-70-жылдарындагы кыргыз бийлеринин катарына «саяктан Качыке баатыр, Сейит бий, Келдибек бий» дегендерди кошкон<sup>7</sup>. Санжыра боюнча, Айти уулу Түлкү баатырдын 4 уулу болгон: Качыке, Кедей, Ажыбек жана Шайыбек<sup>8</sup>. Сыягы, Кедей бий формалдуу түрдө өз ээлигинин башчысы саналганы менен, негизги иштерди, анын ичинде

<sup>15</sup>Пиндин чжунгээр фанлюэ // Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. (Б.з.ч. II к. – XVII к. кытай булактарынан үзүндүлөр). II т. / Түз. К.Жусаев, А.Мокеев, Д.Сапаралиев. – Бишкек, 2003. – 134-135-б.

<sup>16</sup>Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. – Алма-Ата, 1985. – Стр. 207; Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2. – Алма-Ата, 1985. – Стр. 42.

<sup>17</sup>Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. – Алма-Ата, 1985. – Стр. 33, 77.

<sup>18</sup>Андреев И.Г. Описание средней орды киргиз-кайсаков. Часть I. – Алматы: Гылым, 1998. – 51-53-б.

<sup>19</sup>Аристов Н.А. Усуну и кыргызы или кара-кыргызы: Очерки истории и быта населения Западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии. Бишкек: Илим, 2001. – стр. 454-455.

<sup>20</sup>Солтоноев Б. Кыргыз тарыхы: Тарыхый очерктер / ред. Ж.Жапиев. 1-китеп. – Бишкек: Учкун, 1993. – 175-б.

<sup>21</sup>Алымбеков Т. Кокон хандыгына чейинки кыргыздардын турмушу жөнүндө. КР УИАнын Кол жазмалар фондуду. Инв. №1454.

<sup>22</sup>Термечиков А. Кыргыздар (Кыргыздардын урууларга бөлүнүшү) / жазган: Ы.Абдрахманов. 1944-ж. // КР УИАнын Кол жазмалар фондуду. Инв. №319 (116). 21-22-б.

кол башчылык кызматты да иниси Качыке баатыр аткарғандай. Санжырада эл менен көбүрөөк иштешкен таанымал адамдар гана эсте кала тургандыгы белгилүү.

XVIII кылымдын 60-70-жылдарындағы саяктардын бийлеринин катарында Т.Алымбековдун санжырасында Келдібек бийдин эскерилиши чындыкка жакындайт. Бирок, Качыке өзүнүн агасы Кедей бийдин, Сейит дагы өзүнүн агасы Хан Садырдын өлүмүнөн кийин гана, XVIII кылымдын аягында бий болушмак. Келдібек бийдин жана ага караштуу курманкожо уругунун ордуна И.Андреев бостумак уругун жана анын бийи деп Ташибекти эскерген болушу мүмкүн. С.Абрамзондун пикири боюнча, бул чекир-саяк уруусунун чоро уругуна кирген бир бөлүкчөнүн түпкү атасы болгон Бостумактын ысымы менен байланыштуу<sup>1</sup>. Балким, XVIII кылымдын 80-жылдарында курманкожо уругу менен чоро уругу бирге болуп, аларды чоро уругунан Бостумак деген инсандын урпактары же уулдары башкарып тургандыр. Тилемеке каршы, Бостумак уулу **Ташибек бий** аттуу инсан болгонбу же болбогонбу санжырада белгисиз. Ага карабастан, XVIII кылымдын аягында да чоро уругу күчтүү болуп тургандыгын алардан чыккан Жанболот бийдин цин аскерлери тарабынан туткундалышы айгинелеп турат. Нарындары чекир-саяк уруусунун ақалакчы бийи Жанболот (Чжаныполатэ) Кашкарға өтүп бара жаткан анжыяндык уйгурлардын минден ашык жылкысын тартып алды деп айыпталып, 1890-жылы Цин империясы тарабынан туткундалган<sup>2</sup>. Ал эми фольклордо Тоймат уулу Жанболот баатырды кийин кытайлардын түрмөсүнөн тогуз-торолук саяктардан Алл Тобок күткарып келгендиги айтылып калган<sup>3</sup>.

Демек, **Тоймат уулу Жанболот бий** менен **Тұлқы уулу Качыке бий** чекир-саяктардын башчылары болуп турган кези

деп, Б.Солтоноев XVIII кылымдын аягын көрсөтсө, туура чыкмак экен. Алар менен кетмен-төбөлүк саяктардын башчысы Хан Садыр эмес, анын иниси Сейит бий тушташ болгон. Жанболот бийди кытайлар кармап кеткеден кийин анын уруусун уулу Үрүскул башкарып калгандыгын кытай жазма булактары ырастайт<sup>4</sup>. Демек, XVIII кылымдын аягында жана XIX кылымдын башында чекир-саяк уруусунун бир бөлүгүн: негизинен чоро жана курманкожо уругун **Жанболот уулу Үрүскул бий** башкарып турган десек болот.

XIX кылымдын башында курманкожо уругу менен чоро уругу бири-биринен ажырай баштаган. Бул учур чоро уругун Жанболоттун уулу Байбагыш бий, ал эми курманкожо уругун Келдібектин уулу Нусуп бий башкарып турган учурга туура келет. 1820-жылы Цин империясына каршы Чыгыш Түркстанда Жаңаңгер кожо менен Суранчы бий боштондук согушун баштаганда, аларга жардам берген сырткы кыргыздардын бийлеринин катарында Байбагыш деген ысым кезигет<sup>5</sup>. Ал чоро уругунан Жанболот баатырдын уулдарынын бири болгондугу санжырада айтылат<sup>6</sup>. **Жанболот уулу Байбагыш бийдин** жанында бир тууганы Үрүскулдун уулу Тайлак баатыр кошо жүргөн. 1825-жылы Тайлак баатыр Нарынга кирип келген цин аскерлерин кыргандан кийин анын кадыр-баркы өсүп, лидерге айланган. **Үрүскул уулу Тайлак бий** 1830-жылы кокондуктардын жардамы менен цин аскерлерине каршы жортуул уюштурганда, аны колдогон кыргыз бийлеринин арасында Медет, Нусуп, Бокбасар деген ысымдар кезигет<sup>7</sup>. Санжырада Медет менен Нусуп жумагалдык чекир-саяктардын курмакожо уругунан, ал эми Бокбасар кетмен-төбөлүк каба-саяктардан чыккандағы айтылат. Санжыра боюнча, курманкожо уругунан Келдібек бийдин

<sup>23</sup>Абрамзон С.М. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер / котор. С.Мамбеталиев ж.б. – Бишкек: Кыргызстан, 1999.

<sup>24</sup>Дай цин личао шишу// Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. (Б.з.ч. II к. – XVII к. кытай булактарынан үзүндүлөр) / Түз. К.Жусаев, А.Мокеев, Д.Сапаралиев. II т. – Бишкек, 2003. – 217-218-б.

<sup>25</sup>Алл Тобоок, Шабдан казалы, Жети эрдин өлүмү/түз. А.Акматалиев ж.б. – Бишкек, 2002.

<sup>26</sup>Дай цин личао шишу// Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. (Б.з.ч. II к. – XVII к. кытай булактарынан үзүндүлөр) / Түз. К.Жусаев, А.Мокеев, Д.Сапаралиев. II т. – Бишкек, 2003. – 218-б.

<sup>27</sup>Ханзу жазмаларындағы кыргыздар / Баш. түзүчү: Мамбеттурду Мамбетакун. – Үрүмчү, 2004. – 654-б.

<sup>28</sup>Мусулманкулов М. Осмон баатыр. 1947. КР УИАнын Кол жазмалар фонду. Инв.№163 (376). 37-38-б.

<sup>29</sup>Ханзу жазмаларындағы кыргыздар / Баш. түзүчү: Мамбеттурду Мамбетакун. – Үрүмчү, 2004. – 688-689-б.

ушундай уулдары болгон: Нусуп, Балбак, Алыбек, Нарбото жана Байтүгөл. Алардын ичинен Байтүгөлдүн бир уулу Чоң Медет болгон<sup>1</sup>. Демек, Байбагыш бий менен **Келдибек уулу Нусуп бий** чекир-саяк уруусунун үстүнөн болуучу бийлиktи бөлүшүп турушкан десек болот. Ал эми алардын жардамчылары Тайлак менен Медет кийин ошол бийлиktи мурастап калышкан.

**Байтүгөл уулу Медет бийдин** ысымына «чоң» деген сөздүн кошуулуп айттылышы анын титулунан да кабар бериши мүмкүн. Балким, ал жалпы саяк урууларынын бирикмеси не же аркалыктар кыргыздарга формалдуу түрдө башчы болуп өткөндүр. Ал биринчилерден болуп Кокон хандыгынан «датка» наамын алгандыгы да айтылып келет. Анын күчтүү болушунуа курманкожолор менен кулжыгач уругу биригиши да шарт түзмөк. XIX кылымдын башында кулжыгач уругунун атактуу башчылары эскерилбейт. Сыягы, бул жолкусунда Качыке бийдин өлүмүнөн кийин, кулжыгачтар менен курманкожолор биригип, жалпы жумгалдык чекир-саяктарга Медет бий үстөмдүк кылып калган окшойт. Жумгалдыктардын уруу башчысы Медет бийдин да, ак-талаалыктардын уруу башчысы Тайлак бийдин да өлүмү XIX кылымдын 30-жылдарынын аягына туура келгендиgi болжолдонот. Андан кийин кокондуктар Тайлактын уулу Осмонго «датка» наамын берип, Нарын аймагына ал аркылуу таасир берүүгө аракет калышкан. Ч.Валиханов калбарлагандай, Осмон датканын туруктуу 500 аскери болгон<sup>2</sup>.

Бирок, **Тайлак уулу Осмон датка** нарындык кыргыздардын үстүнөн толук бийлик орното алган эмес. Сыягы, буга Ормон хандын каршы саясатынын таасири тийген. Натыйжада, чекир-саяк уруусуна кирген күчтүү уруктардын өз-өзүнчө башчылары болуп калган. 1847-жылы орус архивдеринде катталган кабар боюнча, курманкожо уругун **Чоң Медет уулу Дуулат бий**, кулжыгач уругун **Качыке уулу Эраалы бий**, ыман

уругун **Жаманак уулу Байтөрө бий** башкарлып турган<sup>3</sup>. Ошентип, мурдатан экиден бий тарабынан башкарлып келген чекир-саяк уруусу Кокон хандыгынын тушунда төрткө бөлүнүп калган. XIX кылымдын 50-жылдарынын экинчи жарымында Ч.Валиханов келип-кеткен убакта да Дуулат бий менен Байтөрө бий өз уруктарын башкарлып туршкандыгы айтылат<sup>4</sup>. Бирок, кулжыгач уругун ал кезде **Эраалы уулу Түлөөкө бий** башкарлып калган<sup>5</sup>. Ал эми XIX кылымдын 60-жылдары түндүк кыргыз уруулары Россия империясына каратылгандан кийин, айрыкча 1868-жылкы административдик реформадан кийин башка кыргыз уруулары сыйктуу эле чекир-саяк уруусу дагы да бир нече болуштуктарга майдаланып бөлүнө баштайт.

Изилдөөнүн жыйынтыгында маалым болгондой, Кыргызстандын түндүгүнөн орун алган Нарын аймагындагы Жумгал өрөөнү XVIII кылымдын ортосунан XIX кылымдын ортосуна чейин чекир-саяк (чакыр) уруусун уруу башчыларына караштуу болуп турган. Негизинен бул өрөөндө курманкожо жана кулжыгач уругу жашап, ар бири өз уругунун башчылары тарабынан башкарлып келишкен. 1758-жылы алар Түлкү бий менен Шербек бий болушкандыгы кытай жазма булактарында кабарланса, кийин алардын урпактары бир кылым бою бийликтө болушкандыгын башка жазма жана оозеки булактар ырастайт. Кулжыгач уругунун үстүнөн болгон бийлиktи Айты уулу Түлкү бийден кийин анын тун уулу Кедей бий, андан кийин дагы бир уулу Качыке бий мурастап калган. Качыке бийден кийин анын уулу Эраалы бий, андан кийин небереси Түлөөкө бий башчы болгон. Ал эми курманкожо уругун Жакшыбай уулу Шербек бийден кийин анын бир тууганы Келдибек бий башкарлып, кийин бийлик Келдибектин уулу Нусуп бийге өткөн. Нусуп бийдин Байтүгөл деген бир тууганынын уулу Чоң Медет кийин курманкожо уругун бийлеп калып, ал бийлигин өз

<sup>30</sup> Термечиков А. Кыргыздар (Кыргыздардын урууларга бөлүнүшү) / жазган: Ы.Абдрахманов. 1944-ж. // КР УИАнын Кол жазмалар фонду. Инв. №319 (116). 23-б.

<sup>31</sup> Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. – Алма-Ата, 1985. – Стр. 78.

<sup>32</sup> Архив документов тиркемеси // Сапаралиев Д.Б. Бишкек жана Пишбек баатыр: тарыхый даректер менен ула-мышта. Тарыхый изилдөө. 2-бас. – Бишкек, 2021. – 95-б.

<sup>33</sup> Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2. – Алма-Ата, 1985. – Стр. 89.

<sup>34</sup> Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. – Алма-Ата, 1985. – Стр. 33, 77

уулу Дуулат бийге мурастаган. Бул бийлер Жумгал өрөөнүндөгү калкка жооптуу болсо да, алар Ак-Талаадагы уруулаштары


менен өздөрүн бир бүтүн уруу катары эсептешкендиктен, чоро уругунун бийлери менен тыгыз байланышта болуп келишкен.

**Таблица №1. Чекир-саяк уруусунун XVIII к. ортосунан XIX к. ортосуна чейинки уруу башчылары**

№	Башкаруу жылдары	Кулжыгач уругу	Курманкожо уругу	Чоро уругу	Ыман уругу
1.	XVIII к. 50-жж.	Тұлқу бий Айты уулу	Шербек бий Жакшыбай уулу (курманкожо)		
2.	XVIII к. 60-70-жж.	Кедей бий Тұлқу уулу	Келдибек бий Жакшыбай уулу (курманкожо)		
3.	XVIII к. 80-жж.		Тасибек бий (чоро)		
			Жанболот бий Тоймат уулу (чоро)		
4.	XVIII к. 90-жж.	Качыке бий Тұлқу уулу	Брыскул бий Жанболот уулу (чоро)		
5.	XIX к. башы	Нусуп бий Келдибек уулу (курманкожо)		Байбагыш бий Жанболот уулу (чоро)	
6.	XIX к. 20-30-жж.	Чоң Медет Байтүгөл уулу (курманкожо)		Тайлак бий Брыскул уулу	
7.	XIX к. 40-жж.	Эраалы бий Качыке уулу	Дуулат бий Медет уулу	Осмон датка Тайлак уулу	Байтөрө бий Жаманак уулу
8.	XIX к. 50-жж.	Тұләөкө бий Эраалы уулу			



**Сүрөт №1. 1758-жылы Кытайга барган кыргыз элчилери**



**Колдонулган булактар:**

1. Абрамзон С.М. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер / котор. С.Мамбеталиев ж.б. – Бишкек: Кыргызстан, 1999.
2. Алп Тобоок, Шабдан казалы, Жети эрдин өлүмү/ түз. А.Акматалиев ж.б. – Бишкек, 2002.
3. Алымбеков Т. Кокон хандыгына чейинки кыргыздардын турмушу жөнүндө. КР УИАнын Кол жазмалар фонду. Инв. №1454.
4. Андреев И.Г. Описание средней орды киргиз-кайсаков. Часть I. – Алматы: Гылым, 1998.
5. Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы: Очерки истории и быта населения Западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии. Бишкек: Илим, 2001.
6. Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах . Том 2. – Алма-Ата, 1985.
7. Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах . Том 3. – Алма-Ата, 1985.
8. Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах . Том 4. – Алма-Ата, 1985.
9. Дай цин личао шилу// Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. (Б.з.ч. II к. – XVII к. кытай булактарынан үзүндүлөр!) / Түз. К.Жусаев, А.Мокеев, Д.Сапаралиев. II т. – Бишкек, 2003.
10. Мусулманкулов М. Осмон баатыр. 1947. КР УИАнын Кол жазмалар фонду. Инв.№163 (376).
11. Пиндин чжунгээр фанлюэ // Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. (Б.з.ч. II к. – XVII к. кытай булактарынан үзүндүлөр!). II т. / Түз. К.Жусаев, А.Мокеев, Д.Сапаралиев. – Бишкек, 2003.
12. Сапаралиев Д.Б. Бишкек жана Пишбек баатыр: тарыхый даректер менен уламышта. Тарыхый изилдөө. 2-бас. – Бишкек, 2021.
13. Солтоноев Б. Кыргыз тарыхы: Тарыхый очерктер / ред. Ж.Жапиев. 1-китеп. – Бишкек: Учкун, 1993.
14. Супруненко Г.П. Материалы из китайских источников по истории киргизов XVIII – начала XIX вв. – Фрунзе, 1975. Рукописный фонд НАН КР.
15. Термечиков А. Кыргыздар (Кыргыздардын урууларга бөлүнүшү) / жазган: Ы.Абдрахманов. 1944-ж. // КР УИАнын Кол жазмалар фонду. Инв. №319 (116).
16. Тоголок Молдо. Тарых, түпкү аталар // Кыргыз санжырасы. Башкы ред. К. Жусупов ж. б. – Бишкек, 1994.
17. Ханзу жазмаларындағы кыргыздар / Түз. Мамбеттурду Мамбетакун. – Үрүмчү, 2004.